

"О!Банк" ААК

МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 28-февралына караштуу

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "О!Банк"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 28 февраля 2025 года (включительно)

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң.сом) 2025-ж. 28-февралы 28 февраля 2025 г.	(тыс.сом) 2024-ж. 29-февралы 29 февраля 2024 г.	(миң.сом) 2024-ж. 31-декабры 31 декабря 2024 г.
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары	1 301 512	1 713 411	2 117 153
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 338 807	865 689	1 316 230
Улуттук банктагы депозиттер	5 956 887	953 385	622 155
Банктардагы каражаттар	2 506 397	2 973 683	3 141 271
Кардарларга берилген кредиттер	13 554 296	9 376 665	12 315 510
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(756 698)	(791 441)	(727 851)
Кардарларга берилген таза кредиттер	12 797 599	8 585 224	11 587 659
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	898 070	1 429 122	1 016 032
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 596 770	1 014 436	1 536 572
Репо келишимдери	180 960	127 189	168 546
Башка банк мүлкү, таза	33 232	62 203	42 306
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	1 605 043	1 052,80	0
Башка активдер	1 605 043	380 644	1 312 110
Активдер, БАРДЫГЫ	28 215 276	18 106 039	22 860 035

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
Банктардын каражаттары	917 395	2 719 551	2 248 935
Кардарлардын эсептери	20 788 916	10 300 267	14 673 204
Башка карыздык каражаттар	719 381	580 803	676 452
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	0	-
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	107 762	87 860	114 654
Башка милдеттенмелер	1 364 485	542 228	840 515
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	23 897 939	14 230 708	18 553 760
КАПИТАЛ			
Уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 782	1 429	1 782
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	555 207	198 367	555 765
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 560 340	2 475 528	2 548 719
БАРДЫГЫ: капитал	4 317 337	3 875 332	4 306 274
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	28 215 276	18 106 039	22 860 035

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 116 265)	(1 190 496)	(1 108 128)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(54 644)	(68 337)	(60 613)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 189 577	2 075 327	2 169 527

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери



АКТИВЫ	
Денежные средства	
Денежные средства на счетах в НБКР	
Депозиты в НБКР	
Средства в банках	
Ссуды предоставленные клиентам	
Резерв на возможные потери по ссудам клиентов	
Чистые ссуды, предоставленные клиентам	
Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости	
Основные средства и нематериальные активы	
Соглашения по РЕПО сделке	
Прочая собственность банка, нетто	
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Прочие активы	
ИТОГО активы	

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Средства банков	
Счета клиентов	
Прочие заемные средства	
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
Отложенные налоговые обязательства	
Прочие обязательства	
ИТОГО обязательства	

КАПИТАЛ

Уставный капитал	
Резервы для будущих потребностей банка	
Резервы по переоценке основных средств	
Нераспределенная прибыль	
ИТОГО: капитал	

ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка	
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

"О!Банк" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2025-жылдын 28-февралына караштуу**

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГТУУЛАРГА
КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди
калыбына келтирүү (түзүү)
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР
Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди
түзүү
Башка кирешелер
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР
Операциялык чыгашалар
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА
Киреше салыгы боюнча чыгашалар
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГТУУ

Бир акцияга пайда

Маалымат үчүн:

КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

(МИН.СОМ) 2025-ж. 28-февралы 28 февраля 2025 г.	(ТЫС.СОМ) 2024-ж. 29-февралы 29 февраля 2024 г.
475 466	269 832
(208 033)	(106 837)
267 433	162 995
(24 067)	11 065
243 366	174 060
66 821	61 963
(76 440)	(70 329)
46 328	38 740
(2 440)	1 172
6 692	7 876
40 961	39 421
(275 857)	(171 288)
8 470	42 193
2 400	(6 234)
10 870	35 959

5

15



Чыныбаева А.

Нестеренко Н.Н.

ОАО "О!Банк"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 28 февраля 2025 года (включительно)**

Процентные доходы
Процентные расходы
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ
Возмещение (формирование) резерва
на возможные потери по ссудам
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой
Формирование резервов под обесценение
по прочим операциям
Прочие доходы
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ
Операционные расходы
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК

Прибыль на одну акцию

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"

**Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2025-жылдын 28-февралына караштуу**

**Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 28 февраля 2025 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	15,3%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	13,2%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	3,6%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	15,3%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	15,4%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	15,4%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	10,4%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	114,1%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	16,8%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«О!Банк» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"О!Банк" ААК
Башкы бухгалтери

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "О!Банк"

Главный бухгалтер
ОАО "О!Банк"